



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын
айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

2023-жылдын 8-февралында

Кыргыз Республикасынын
Жогорку Кеңеши кабыл алган

1-берене

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин II бөлүгүнө (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомосттору, 1998-ж., № 6, 226-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 867-статьянын 2-пункту төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«2. Интеллектуалдык менчик жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык корголуучу объекти пайдаланууга комплекстүү ишкердик лицензиянын келишими интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда катталууга тийиш. Бул талап сакталбаган учурда келишим жараксыз деп эсептелет.

Ушул талап лицензиясы мыйзамдарга ылайык милдеттүү түрдө катталууга тийиш болгон интеллектуалдык менчик объекттерине жайылтылат.»;

2) 1037-статьянын 2-пункту төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

«географиялык көрсөтмөлөр;»;

3) 1038-статья «каралган учурларда жана тартипте» деген сөздөрдөн кийин «интеллектуалдык менчик жаатындагы» деген сөздөр менен толукталсын;

4) 1088-статьянын 2-пунктунда «Алууга укук пайда боло турган ойлоп табууга, пайдалуу моделге, өнөр жай үлгүсүнө карата коюлуучу талаптар, аны патенттик бюро тарабынан берүүнүн» деген сөздөр «Патент алуу укугу пайда болгон ойлоп табууга, пайдалуу моделге, өнөр жай үлгүсүнө карата коюлуучу талаптар, аны берүүнүн жана укуктук коргоонун токтотулушунун» деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) 1094, 1095-статьяларда «патенттик ведомство» деген сөздөр «интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда» деген сөздөргө алмаштырылсын;



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Кыргызской Республики в сфере интеллектуальной собственности

Принят Жогорку Кеңешем Кыргызской Республики

8 февраля 2023 года

Статья 1

Внести в часть II Гражданского кодекса Кыргызской Республики (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 1998 г., № 6, ст. 226) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 867 изложить в следующей редакции:

«2. Договор комплексной предпринимательской лицензии на использование объекта, охраняемого в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в области интеллектуальной собственности, подлежит регистрации в уполномоченном государственном органе в области интеллектуальной собственности. При несоблюдении этого требования договор считается недействительным.

Настоящее требование распространяется на объекты интеллектуальной собственности, лицензия на которые подлежит обязательной регистрации в соответствии с законами.»;

2) пункт 2 статьи 1037 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«географические указания;»;

3) статью 1038 после слов «государственным органом» дополнить словами «в области интеллектуальной собственности»;

4) в пункте 2 статьи 1088 слова «патентным ведомством» заменить словами «и прекращения правовой охраны»;

5) в статьях 1094, 1095 слова «патентном ведомстве» заменить словами «уполномоченном государственном органе в области интеллектуальной собственности»;

6) 1108-статья төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:

«3. Товардык белгиге (тейлөө белгисине) укуктук коргоону берүү жана токтотуу тартиби мыйзам менен белгиленет.»;

7) 1111-статьяда:

а) 1-пункт «башка адамга» деген сөздөрдөн кийин «ээликтен ажыратуу же лицензия берүү жолу менен» деген сөздөр менен толукталсын;

б) 2-пунктта «патенттик ведомство» деген сөздөр «интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда» деген сөздөргө алмаштырылсын;

8) 1112-статьянын биринчи бөлүгүндө «патенттик ведомство» деген сөздөр «интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда» деген сөздөргө алмаштырылсын;

9) 1113-статьянын биринчи бөлүгү «чыгымдардын ордун толтурууга» деген сөздөрдөн кийин «же мыйзамдарда белгиленген компенсацияны төлөөгө» деген сөздөр менен толукталсын;

10) 59-главанын 3-параграфынын аталышы төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын: «§ 3. Географиялык көрсөтмө же товар чыгарылган жердин аталышы»;

11) 1114–1117-статьялар төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«1114-статья. Географиялык көрсөтмөнү жана товар чыгарылган жердин аталышын укуктук коргоо

1. Географиялык көрсөтмөнү же товар чыгарылган жердин аталышын укуктук коргоо аны каттоонун негизинде берилет.

2. Товардын келип чыккан өлкөсүнүн, регионунун же жайгашкан жеринин аймагын, аныкталган сапатын, беделин жана анын географиялык келип чыгышы менен олуттуу деңгээлде байланышкан башка мүнөздөмөлөрүн идентификациялоочу белги ага укуктук коргоо берилүүчү географиялык көрсөтмө болуп саналат. Бул географиялык объекттин аймагында товардын мүнөздөмөлөрүн түзүүдө олуттуу таасирин тийгизүүчү товарды өндүрүү баскычтарынын жок дегенде бири жүзөгө ашырылууга тийиш.

3. Өлкөнүн, шаардык же айылдык калктуу конуштун, жердин же мындай аталышты же мындай аталыштын туундусун камтыган башка географиялык объекттин азыркы же тарыхый, расмий же расмий эмес, толук же кыскартылган аталышын туюндурган жана өзгөчө касиеттери ошол географиялык объект үчүн мүнөздүү болгон жаратылыш шарттары жана (же) адамдык факторлор менен гана аныкталуучу товарга карата аны пайдалануунун натыйжасында белгилүү болгон белги ага укуктук коргоо берилүүчү товардын чыгарылган жеринин аталышы болуп саналат. Бул географиялык объекттин аймагында товардын өзгөчө касиеттерин түзүүдө олуттуу таасирин тийгизүүчү товарды өндүрүүнүн бардык баскычтары жүзөгө ашырылууга тийиш.

4. Географиялык көрсөтмөнү же товар чыгарылган жердин аталышын каттоо интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүргүзүлөт.

5. Каттоонун негизинде географиялык көрсөтмөнү же товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугу жөнүндө күбөлүк берилет.

6) статью 1108 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Порядок предоставления и прекращения правовой охраны товарного знака (знака обслуживания) устанавливается соответствующим законом.»;

7) в статье 1111:

а) пункт 1 после слова «правообладателем» дополнить словами «путем отчуждения или предоставления лицензии»;

б) в пункте 2 слова «патентном ведомстве» заменить словами «уполномоченном государственном органе в области интеллектуальной собственности»;

8) в части первой статьи 1112 слова «патентном ведомстве» заменить словами «уполномоченном государственном органе в области интеллектуальной собственности»;

9) часть первую статьи 1113 после слова «убытки» дополнить словами «или выплатить компенсацию, установленную законодательством»;

10) наименование параграфа 3 главы 59 изложить в следующей редакции: «§ 3. Географическое указание или наименование места происхождения товара»;

11) статьи 1114–1117 изложить в следующей редакции:

«Статья 1114. Правовая охрана географического указания и наименования места происхождения товара

1. Правовая охрана географического указания и наименования места происхождения товара предоставляется на основании его регистрации.

2. Географическим указанием, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, идентифицирующее происходящий с территории страны, региона или местности товар, определенное качество, репутация и другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением. На территории данного географического объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства товара, оказывающая существенное влияние на формирование характеристик товара.

3. Наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, включающее такое наименование или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На территории данного географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств товара.

4. Регистрация географического указания или наименования места происхождения товара осуществляется уполномоченным государственным органом в области интеллектуальной собственности.

6. Каттоо, күбөлүктөрдү берүү, пайдалануу, каттоону жана күбөлүктөрдү жараксыз деп таануу жана колдонулушун токтотуу тартиби жана шарттары мыйзам менен аныкталат.

1115-статья. Географиялык көрсөтмөнү же товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугу

1. Географиялык көрсөтмөнү же товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна ээ болгон жак ошол товардын граждандык жүгүртүүгө киргизилишине байланыштуу бул белгилерди товарда, таңгакта, эсептерде, жарнамада, проспектерде жайгаштырууга жана аны башкача түрдө пайдаланууга укуктуу.

2. Географиялык көрсөтмө же товар чыгарылган жердин аталышы ушул Кодекстин 1114-статьясынын 2 жана 3-пунктарында көрсөтүлгөн талаптарга жооп берген товарды белгилөө үчүн бир нече жактар тарабынан биргелешип, ошондой эле бири-бирине көз карандысыз да каттоодон өткөрүлүшү мүмкүн. Географиялык көрсөтмөнү же товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугу мындай жактардын ар бирине таандык болот.

3. Географиялык көрсөтмөнү же товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугунан ажыратууга, аны өткөрүп берүү жөнүндө башка бүтүмдөргө жана лицензиянын негизинде аны пайдаланууга укук берүүгө жол берилбейт.»;

1116-статья. Географиялык көрсөтмөнү же товар чыгарылган жердин аталышын укуктук жактан коргоону колдонуу чөйрөсү

1. Кыргыз Республикасынын аймагында болгон географиялык көрсөтмөлөргө же товарлар чыгарылган жерлердин аталыштарына Кыргыз Республикасында укуктук коргоо берилет.

2. Эгерде бул аталыш товар чыгарылган өлкөдө, ошондой эле интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда ушул Кодекске ылайык катталса, Кыргыз Республикасында башка мамлекетте болгон географиялык көрсөтмөгө же товардын чыгарылган жеринин аталышына укуктук коргоо берилет.

1117-статья. Географиялык көрсөтмөнү же товар чыгарылган жердин аталышын укуксуз пайдалангандыгы үчүн жоопкерчилик

1. Географиялык көрсөтмөнү же товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна ээ болгон жак, ошондой эле керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча уюмдар бул географиялык көрсөтмөнү же товар чыгарылган жердин аталышын мыйзамсыз пайдаланган жактан аны пайдаланууну токтотууну, товардан, анын таңгагынан, бланктарынан жана ушул сыяктуу документтерден мыйзамсыз пайдаланылган көрсөтмөнү же аталышты, аны менен чаташтыруу деңгээлине чейин окшош болгон белгини алып салууну, көрсөтмөнүн, аталыштын же аны менен чаташтыруу деңгээлине чейин окшош болгон белгинин даярдалган сүрөттөрүн жок кылууну, ал эми бул мүмкүн болбосо – товарды жана (же) таңгакты алып салууну жана жок кылууну талап кыла алат.

2. Географиялык көрсөтмөнү же товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна ээ болгон жак бул укукту бузуучудан келтирилген чыгымдардын ордун толтурууну талап кылууга укуктуу.

5. На основании регистрации выдается свидетельство о праве пользования географическим указанием или наименованием места происхождения товара.

6. Порядок и условия регистрации, выдачи свидетельств, пользования, признания недействительными и прекращения действия регистрации и свидетельств определяются законом.

Статья 1115. Право пользования географическим указанием или наименованием места происхождения товара

1. Лицо, обладающее правом пользования географическим указанием или наименованием места происхождения товара, вправе помещать эти обозначения на товаре, упаковке, счетах, в рекламе, проспектах и использовать его иным образом в связи с введением данного товара в гражданский оборот.

2. Географическое указание или наименование места происхождения товара может быть зарегистрировано несколькими лицами как совместно, так и независимо друг от друга для обозначения товара, отвечающего требованиям, указанным в пунктах 2 и 3 статьи 1114 настоящего Кодекса. Право пользования географическим указанием или наименованием места происхождения товара принадлежит каждому из таких лиц.

3. Отчуждение, иные сделки об уступке права пользования географическим указанием или наименованием места происхождения товара и предоставление права пользования им на основании лицензии не допускаются.

Статья 1116. Сфера действия правовой охраны географического указания или наименования места происхождения товара

1. В Кыргызской Республике предоставляется правовая охрана географическим указаниям или наименованиям мест происхождения товаров, находящимся на территории Кыргызской Республики.

2. В Кыргызской Республике правовая охрана находящегося в другом государстве географического указания или наименования места происхождения товара предоставляется если это наименование зарегистрировано в стране происхождения товара, а также в уполномоченном государственном органе в области интеллектуальной собственности в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 1117. Ответственность за неправомерное пользование географическим указанием или наименованием места происхождения товара

1. Лицо, имеющее право пользования географическим указанием или наименованием места происхождения товара, а также организации по защите прав потребителей могут потребовать от того, кто незаконно использует это указание или наименование, прекращения его использования, удаления с товара, его упаковки, бланков и подобной документации незаконно используемого указания, наименования или обозначения, сходного с ним до степени смешения, уничтожения изготовленных изображений указания, наименования или обозначения, сходного с ним до степени смешения, а если это невозможно – изъятия и уничтожения товара и (или) упаковки.

2. Лицо, обладающее правом пользования географическим указанием или наименованием места происхождения товара, вправе потребовать от нарушителя этого права возмещения понесенных убытков.

3. Географиялык көрсөтмөнү же товар чыгарылган жердин аталышын пайдалануу укугуна ээ болгон жак укук бузууну токтотуу же келтирилген чыгымдарды же болбосо мыйзамдарда белгиленген компенсацияны өндүрүп алуу жөнүндө талаптардан тышкары, ишкер беделин калыбына келтирүү максатында соттун чечимин жарыялоону талап кылууга укуктуу.»

2-берене

«Интегралдык микросхемалардын топологияларын укуктук коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомостору, 1998-ж., № 8, 228 «а»-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 2-статьянын экинчи бөлүгүндө «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) 6-статьянын үчүнчү бөлүгүндө «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын;

3) 9-статьяда:

а) биринчи бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы экинчи сүйлөм менен толукталсын: «Билдирме жана ага тиркелүүчү документтер интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жеке өзү же болбосо почта байланышынын уюму же билдирмелерди электрондук түрдө берүү тутуму аркылуу берилиши мүмкүн.»;

б) жетинчи бөлүктө «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү» деген сөздөр «интеллектуалдык менчик жаатындагы Кыргыз Республикасынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органы» деген сөздөргө алмаштырылсын;

4) 15-статьянын 3-бөлүгүндө «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын.

3-берене

«Селекциялык жетишкендиктерди укуктук коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Ведомостору, 1998-ж., № 10, 375-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 3-статьяда:

а) «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) үчүнчү бөлүк төмөнкүдөй редакцияда баяндалсын:

«Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ушул Мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасында селекциялык жетишкендиктерди коргоо жаатында бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырат, каттоого өтүнмөлөрдү кароого кабыл алат, алар боюнча алдын ала экспертиза жүргүзөт, аларды мамлекеттик каттоону жүзөгө ашырат, патенттерди берет, расмий маалыматтарды жарыялайт, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан бекитилүүчү өзүнүн жобосуна ылайык башка функцияларды аткарат.»;

2) 5-статьянын төртүнчү бөлүгүндө «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын;

3. Помимо требований о прекращении нарушения или взыскании причиненных убытков либо компенсации, установленной законодательством, лицо, обладающее правом пользования географическим указанием или наименованием места происхождения товара, вправе требовать опубликования судебного решения в целях восстановления деловой репутации.»

Статья 2

Внести в Закон Кыргызской Республики «О правовой охране топологий интегральных микросхем» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., № 8, ст. 228 «а») следующие изменения:

1) в части второй статьи 2 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

2) в части третьей статьи 6 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

3) в статье 9:

а) часть первую дополнить предложением вторым следующего содержания: «Заявка и прилагаемые к ней документы могут быть поданы в уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собственности лично либо через организацию почтовой связи или посредством системы электронной подачи заявок.»;

б) в части седьмой слова «Правительством Кыргызской Республики» заменить словами «уполномоченным государственным органом Кыргызской Республики в области интеллектуальной собственности»;

4) в части 3 статьи 15 слово «Правительству» заменить словами «Кабинету Министров».

Статья 3

Внести в Закон Кыргызской Республики «О правовой охране селекционных достижений» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 1998 г., № 10, ст. 375) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

б) часть третью изложить в следующей редакции:

«Уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собственности в соответствии с настоящим Законом осуществляет единую государственную политику в области охраны селекционных достижений в Кыргызской Республике, принимает к рассмотрению заявки на регистрацию, проводит по ним предварительную экспертизу, осуществляет их государственную регистрацию, выдает патенты, публикует официальные сведения, выполняет другие функции в соответствии со своим положением, утверждаемым Кабинетом Министров Кыргызской Республики.»;

3) 7-статьяда:

а) биринчи бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү сүйлөм менен толукталсын: «Өтүнмө жана ага тиркелүүчү документтер интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жеке өзү же почта байланышынын уюму же болбосо өтүнмөлөрдү электрондук түрдө берүү тутуму аркылуу берилиши мүмкүн.»;

б) үчүнчү бөлүктө «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын;

4) 12-статьянын биринчи бөлүгүндө «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) 14-статьяда:

а) биринчи бөлүктө «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) статья төмөнкүдөй мазмундагы бешинчи жана алтынчы бөлүктөр менен толукталсын:

«Селекциялык жетишкендиктерге айырмалуулукка, бир түрдүүлүккө жана туруктуулукка карата жүргүзүлгөн сыноонун негизинде алардын коргоого жөндөмдүүлүгү жөнүндө корутунду чыгарылат.

Өтүнмө ээси сураган укуктук коргоонун көлөмүндө билдирилген селекциялык жетишкендиктердин селекциялык жетишкендикти коргоо жөндөмдүүлүгүнүн шарттарына шайкеш келбегени белгиленген учурда, патент берүүдөн баш тартуу жөнүндө чечим кабыл алынат.»;

6) 16-статьянын үчүнчү бөлүгүндө «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын;

7) 34-статьянын экинчи бөлүгүндө «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын;

8) 35-статьянын биринчи бөлүгүндө «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын;

9) 41-статьянын 2-бөлүгүндө «Өкмөтүнө» деген сөз «Министрлер Кабинетине» деген сөздөргө алмаштырылсын.

4-берене

«Кызматтык ойлоп табуулар, пайдалуу моделдер, өнөр жай үлгүлөрү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 1999-ж., № 12, 542-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 7-статьянын 2-пунктунда:

а) биринчи абзацта «(мындан ары – Кыргызпатент)» деген сөздөр алып салынсын;

б) экинчи абзацта «Кыргызпатентке» деген сөз «интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга» деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) в части четвертой статьи 5 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

3) в статье 7:

а) часть первую дополнить предложением третьим следующего содержания: «Заявка и прилагаемые к ней документы могут быть поданы в уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собственности лично либо через организацию почтовой связи или посредством системы электронной подачи заявок.»;

б) в части третьей слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

4) в части первой статьи 12 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

5) в статье 14:

а) в части первой слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

б) статью дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:

«На основе проведенного испытания селекционных достижений на отличимость, однородность и стабильность выносятся заключение об их охраноспособности.

При установлении несоответствия заявленного селекционного достижения в испрашиваемом заявителем объеме правовой охраны условиям охраноспособности селекционного достижения принимается решение об отказе в выдаче патента.»;

6) в части третьей статьи 16 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

7) в части второй статьи 34 слово «Правительство» заменить словами «Кабинет Министров»;

8) в части первой статьи 35 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

9) в части 2 статьи 41 слово «Правительству» заменить словами «Кабинету Министров».

Статья 4

Внести в Закон Кыргызской Республики «О служебных изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах» (Ведомости Жогорку Кеңеша Кыргызской Республики, 1999 г., № 12, ст. 542) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 7:

а) в абзаце первом слова «(далее – Кыргызпатент)» исключить;

б) в абзаце втором слово «Кыргызпатент» заменить словами «уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собственности»;

2) 8-статьяда:

а) 2 жана 6-пунктарда «Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген төлөө жүзөгө ашырылган күнгө карата эмгек акынын он минималдык өлчөмүнөн кем болбоого тийиш» жана «Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген төлөө жүзөгө ашырылган күнгө карата эмгек акынын жыйырма минималдык өлчөмүнөн кем эмести түзөт» деген сөздөр «кызматтык ойлоп табуунун, пайдалуу моделдин, өнөр жай үлгүсүнүн авторунун жана жалдоочунун ортосундагы эмгек келишиминде белгиленген эмгек акынын ондон кем эмес өлчөмүн түзөт» деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) 7-пунктта «Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген төлөө жүзөгө ашырылган күнгө карата эмгек акынын жыйырма минималдык өлчөмүнөн кем эмести» деген сөздөр «кызматтык ойлоп табуунун, пайдалуу моделдин, өнөр жай үлгүсүнүн авторунун жана жалдоочунун ортосундагы эмгек келишиминде белгиленген эмгек акынын жыйырмадан кем эмес ар айлык өлчөмүн» деген сөздөргө алмаштырылсын.

5-берене

«Патенттик ишенимдүү өкүлдөр жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Жарчысы, 2001-ж., № 1, 10-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 1-статья төмөнкүдөй мазмундагы үчүнчү бөлүк менен толукталсын:

«Эгерде Кыргыз Республикасы катышуучу болуп саналган, мыйзамда белгиленген тартипте күчүнө кирген эл аралык келишимдерде ушул Мыйзамда каралгандан башка ченемдер белгиленсе, анда эл аралык келишимдердин ченемдери пайдаланылат.»;

2) 2-статьяда:

а) биринчи бөлүктө «кайра аттестациялоодон жана» деген сөздөр алып салынсын;

б) экинчи бөлүктө «жана кайра аттестациялоо» деген сөздөр алып салынсын;

3) 3-статьяда «Өнөр жай менчигинин», «өнөр жай менчигинин» деген сөздөр «Интеллектуалдык менчик», «интеллектуалдык менчик» деген сөздөргө алмаштырылсын;

4) 4-статьянын биринчи бөлүгүндө «өнөр жай» деген сөздөр «интеллектуалдык» деген сөзгө алмаштырылсын;

5) 5-статьяда:

а) биринчи бөлүктө:

– «, кайра аттестациядан» деген сөздөр алып салынсын;

– 3-пункт «жогорку» деген сөздөн кийин «кесиптик» деген сөз менен толукталсын;

– 4-пунктта «өнөр жай менчигинин» деген сөздөр «интеллектуалдык менчик» деген сөздөргө алмаштырылсын;

– 5-пункт күчүн жоготту деп таанылсын;

2) в статье 8:

а) в пунктах 2 и 6 слова «минимальных размеров оплаты труда, установленной законодательством Кыргызской Республики на дату осуществления выплаты» заменить словами «ежемесячных размеров оплаты труда, установленных в трудовом договоре между нанимателем и автором служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца»;

б) в пункте 7 слова «минимальных размеров оплаты труда, установленной законодательством Кыргызской Республики на дату осуществления выплаты» заменить словами «ежемесячных размеров оплаты труда, установленных в трудовом договоре между нанимателем и автором служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца».

Статья 5

Внести в Закон Кыргызской Республики «О патентных поверенных» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2001 г., № 1, ст. 10) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Если вступившими в установленном законом порядке в силу международными договорами, участницей которых является Кыргызская Республика, установлены другие нормы, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются нормы международных договоров.»;

2) в статье 2:

а) в части первой слова «переаттестацию и» исключить;

б) в части второй слова «и переаттестации» исключить;

3) в статье 3 слово «промышленной» заменить словом «интеллектуальной»;

4) в части первой статьи 4 слово «промышленной» заменить словом «интеллектуальной»;

5) в статье 5:

а) в части первой:

– слово «, переаттестованы» исключить;

– пункт 3 после слова «высшее» дополнить словом «профессиональное»;

– в пункте 4 слово «промышленной» заменить словом «интеллектуальной»;

– пункт 5 признать утратившим силу;

б) часть вторую дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) физические лица, не являющиеся гражданами Кыргызской Республики.»;

б) в статье 7:

а) в части третьей слово «промышленной» заменить словом «интеллектуальной»;

б) часть седьмую признать утратившей силу;

б) экинчи бөлүк төмөнкүдөй мазмундагы 3-пункт менен толукталсын:

«3) Кыргыз Республикасынын жараны болуп саналбаган жеке жактар.»;

б) 7-статьяда:

а) үчүнчү бөлүктө «өнөр жай менчигинин» деген сөздөр «интеллектуалдык менчиктин» деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) жетинчи бөлүк күчүн жоготту деп таанылсын;

7) 10-статьянын төртүнчү бөлүгүндө «ал акыркы жолу аттестацияланган күндөн тартып беш жыл бою аны кайрадан аттестациялоосуз» деген сөздөр «ал алгачкы аттестацияланган датадан тартып беш жылдын ичинде кайрадан аттестациялоосуз» деген сөздөргө алмаштырылсын;

8) 13-статьянын үчүнчү бөлүгүнүн 2-пункту күчүн жоготту деп таанылсын;

9) 15-статьяда «кайрадан аттестациялоого жана» деген сөздөр алып салынсын.

6-берене

«Жашыруун ойлоп табуулар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2006-ж., № 3, 278-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 2-статьянын төртүнчү бөлүгүндө «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын;

2) 3-статьянын үчүнчү бөлүгүндө «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын;

3) 8-статьяда:

а) биринчи бөлүктүн төртүнчү абзацында «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) бешинчи бөлүктө «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын;

4) 10-статьянын экинчи бөлүгүндө «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын.

7-берене

«Салттуу билимдерди коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2007-ж., № 7–9, 685-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 2-глава төмөнкүдөй мазмундагы 4¹-статья менен толукталсын:

«4¹-статья. Ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган

Интеллектуалдык менчик жаатындагы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары – ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) салттуу билимдер жаатындагы

7) в части четвертой статьи 10 слова «без переаттестации в течение пяти лет, начиная с даты его последней аттестации» заменить словами «без повторной аттестации в течение пяти лет, начиная с даты его первоначальной аттестации»;

8) пункт 2 части третьей статьи 13 признать утратившим силу;

9) в статье 15 слова «переаттестацией и» исключить.

Статья 6

Внести в Закон Кыргызской Республики «О секретных изобретениях» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2006 г., № 3, ст. 278) следующие изменения:

1) в части четвертой статьи 2 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

2) в части третьей статьи 3 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

3) в статье 8:

а) в абзаце четвертом части первой слово «Правительство» заменить словами «Кабинет Министров»;

б) в части пятой слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

4) в части второй статьи 10 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров».

Статья 7

Внести в Закон Кыргызской Республики «Об охране традиционных знаний» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2007 г., № 7–9, ст. 685) следующие изменения:

1) главу 2 дополнить статьей 4¹ следующего содержания:

«Статья 4¹. Уполномоченный государственный орган

Государственную политику в области традиционных знаний реализует уполномоченный государственный орган в области интеллектуальной собственности (далее – уполномоченный государственный орган). В соответствии с настоящим Законом уполномоченный государственный орган принимает заявки на регистрацию традиционных знаний, осуществляет государственную регистрацию, вносит данные о регистрации в государственный реестр, формирует базу данных по традиционным знаниям, публикует сведения о традиционных знаниях.»;

2) в части шестой статьи 7 слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

мамлекеттик саясатты ишке ашырат. Ушул Мыйзамга ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган салттуу билимдерди каттоого өтүнмөлөрдү кабыл алат, мамлекеттик каттоону жүзөгө ашырат, каттоо жөнүндө маалыматтарды мамлекеттик реестрге киргизет, салттуу билимдер боюнча маалыматтар базасын түзөт, салттуу билимдер жөнүндө маалыматтарды жарыялайт.»;

2) 7-статьянын алтынчы бөлүгүндө «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын;

3) 9-статьяда:

а) бешинчи бөлүктө «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) статья төмөнкүдөй мазмундагы алтынчы бөлүк менен толукталсын:

«Өтүнмө жана ага тиркелүүчү документтер ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жеке өзү же болбосо почта байланышынын уюму же өтүнмөлөрдү электрондук түрдө берүү тутуму аркылуу берилиши мүмкүн. Өтүнмөгө тиркелүүчү документтерге талаптар жана аларды берүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан белгиленет.»;

4) 11-статьяда:

а) экинчи жана үчүнчү бөлүктөрдө «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын;

б) алтынчы бөлүктө «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү» деген сөздөр «ыйгарым укуктуу орган» деген сөздөргө алмаштырылсын;

5) 17-статьянын жетинчи бөлүгүндө «Өкмөтү» деген сөз «Министрлер Кабинети» деген сөздөргө алмаштырылсын.

8-берене

Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын кодексине (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы 2018-ж., № 7–8, 490-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) 144-берененин 1-бөлүгү «билимге,» деген сөздөн кийин «ушул Кодексте белгиленген интеллектуалдык менчик объектилерин коргоого байланышкан юридикалык маанилүү башка иш-аракеттерди жасоого,» деген сөздөр менен толукталсын;

2) 145-берененин 2-пунктунда «товардын чыккан жеринин аталышын» деген сөздөр «географиялык көрсөтмөнү же товардын чыккан жеринин аталышын» деген сөздөргө алмаштырылсын.

9-берене

«Бажылык жөнгө салуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2019-ж., № 4, 194-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

191-берененин 2-бөлүгү «тейлөө белгилерин» деген сөздөрдөн кийин «, географиялык көрсөтмөлөрдү» деген сөздөр менен толукталсын.

3) в статье 9:

а) в части пятой слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

б) статью дополнить частью шестой следующего содержания:

«Заявка и прилагаемые к ней документы могут быть поданы в уполномоченный государственный орган лично либо через организацию почтовой связи или посредством системы электронной подачи заявок. Требования к документам, прилагаемым к заявке, и порядок их представления устанавливаются Кабинетом Министров Кыргызской Республики.»;

4) в статье 11:

а) в частях второй и третьей слово «Правительством» заменить словами «Кабинетом Министров»;

б) в части шестой слова «Правительством Кыргызской Республики» заменить словами «уполномоченным органом»;

5) в части седьмой статьи 17 слово «Правительство» заменить словами «Кабинет Министров».

Статья 8

Внести в Кодекс Кыргызской Республики о неналоговых доходах (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2018 г., № 7–8, ст. 490) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 144 после слова «знания,» дополнить словами «совершение иных, установленных настоящим Кодексом юридически значимых действий, связанных с охраной объектов интеллектуальной собственности,»;

2) в пункте 2 статьи 145 слова «наименованием места происхождения товара» заменить словами «географическим указанием или наименованием места происхождения товара».

Статья 9

Внести в Закон Кыргызской Республики «О таможенном регулировании» (Ведомости Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, 2019 г., № 4, ст. 194) следующее изменение:

часть 2 статьи 191 после слов «знаки обслуживания» дополнить словами «, географические указания».

Статья 10

Настоящий Закон вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

10-берене

Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети алты айлык мөөнөттө өзүнүн ченемдик укуктук актыларын ушул Мыйзамга ылайык келтирсин.

**Кыргыз Республикасынын
Президенти**



С.Н. Жапаров

Бишкек ш.
2023-жылдын 23-марты
№ 68

Кабинету Министров Кыргызской Республики в шестимесячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.

**Президент
Кыргызской Республики**

С.Н. Жапаров



г. Бишкек
23 марта 2023 года
№ 68